Тилдин күчү

Тоорат

Булар аркылуу аралдар өз жерлерине бөлүнгөн; ар бири өз тилине, үй-бүлөсүнө, элине жараша бөлүнгөн. Булар – Хамдын уулдары, өз уруулары, тилдери, жерлери жана элдери. Булар – Шемдин уулдары, өз уруулары, тилдери, жерлери, элдери. Башталыш 10:5,20,31

Муса Теңирге: «Оо, Теңирим, мен мурун да, Сен кулуң менен сүйлөшкөндөн бери да чечен эмесмин. Мен тилимде жай сүйлөйм, тилимде жай сүйлөйм», – деди. Теңир ага: «Адамдын оозун ким жараткан? Же дудук, же дүлөй, же көрүүчү, же сокур кылган Мен эмесминби? Мен, Теңир?» – деди. Чыгуу 4:10-11

Бирок Ысрайыл уулдарынын эч бирине ит да, адамга да тил тийгизбейт, ошондо Теңир мисирликтер менен ысрайылдыктардын ортосуна кандай айырмачылык койгонун билесиңер. Чыгуу 11:7

Сен бардык нерсеге кубанып, Кудай-Теңириңе кубаныч менен, чын жүрөктөн кызмат кылбаганың үчүн, Теңир сага каршы жиберген душмандарыңа ачкачылыкта, суусаганда, жылаңачтыкта, бардык нерсеге муктаждыкта кызмат кыласың. Ал сени жок кылганга чейин мойнуңа темир моюнтурук салат. Теңир сага каршы алыстан, жердин четинен бүркүт сыяктуу учкан элди алып келет, сен тилин түшүнбөгөн элди. Мыйзам 28:47-49

Тарых

Ошондо бүт эл тынчтык менен Маккедадагы Жашыянын жанындагы лагерге кайтып келди, Ысрайыл уулдарынын бирине да эч ким каршы чыккан жок. Жашыя 10:21

Ал элди сууга алып келди, ошондо Теңир Гидонго: «Ит сыяктуу тили менен сууну шалпып ичкендерди өзүнчө бөл, тизелеп суу ичкендерди өзүнчө бөл», – деди. Башкаруучулар 7:5

Теңирдин Руху мен аркылуу сүйлөдү, Анын сөзү менин тилимде болду. Ысрайылдын Кудайы мындай деди: Ысрайылдын Аскасы мага мындай деди: Адамдарды башкарган адам адилеттүү болушу керек, Кудайдан коркуп башкарышы керек. 2 Шемуел 23:2-3

Артаксеркс падышанын тушунда Бишлам, Митредат, Табел жана алардын башка жолдоштору Персия падышасы Артаксерkske кат жазышкан, ал кат арамей тилинде жазылып, арамей тилинде которулган. Эзра 4:7

Анткени биз, мен жана менин элим, жок болууга, өлтүрүлүүгө жана жок болууга сатылдык. Эгерде биз кул жана күң катары сатылган болсок, анда мен үнүмдү тыймакмын, бирок душман падышанын зыянын кайтара алган жок. Эзра 7:4

Поэзия

Тилдин камчысынан жашынасың, ал келгенде коркпойсуң. Аюб 5:21

Мага үйрөт, ошондо мен тилимди тыйам, жана кайсы жерден жаңылганымды түшүндүрүп берем (Аюб 6:24).

Менин тилимде жалгандык барбы? Даамым бузуку нерселерди ажырата албайт бекен? (Аюб 6:30)

Мени менен ким талашып-тартышат? Эгер тилимди тыя алсам, жанымды берем. Аюб 13:19

Анткени оозуң сенин күнөөңдү сүйлөйт, сен куулардын тилин тандайсың (Аюб 15:5).

Жамандык оозунда таттуу болсо да, тилинин астында жашырса да; Аюб 20:12

Ал жыландын уусун соруп алат, жыландын тили аны өлтүрөт. Аюб 20:16

Оозум жамандык айтпайт, тилим калп айтпайт (Аюб 27:4).

Ак сөөктөр унчукпай калышты, тилдери таңдайына жабышып калды. Аюб 29:10

Мына, эми мен оозумду ачтым, тилим оозума сүйлөдү. Аюб 33:2

Сен левиатанды илмек менен, же тилин жип менен сууруп чыгара аласыңбы? Аюб 41:1

Анткени алардын оозунда ишенимдүүлүк жок; алардын ички дүйнөсү – абдан жамандык; алардын кекиртеги – ачык мүрзө; алар тилдери менен кошомат кылышат. Забур 5:9

Анын оозу каргышка, алдамчылыкка жана алдамчылыкка толгон, тилинин астында бузукулук жана курулай убаракерчилик бар. Забур 10:7

Теңир бардык кошоматчы ооздорду жана текеберденип сүйлөгөн тилди жок кылат: Забур 12:3

«Тилибиз менен жеңебиз, эриндерибиз өзүбүздүкү», – дегендер кимдер? Забур 12:4

Ал тили менен ушак айтпайт, жакынына жамандык кылбайт, жакынына жаман сөз айтпайт. Забур 15:3

Менин күч-кубатым карапанын сыныгындай соолуп калды, тилим жаагыма жабышып калды, Сен мени өлүмдүн топурагына алып кирдиң. Забур 22:15

Сен аларды адамдын текебердигинен Өзүңдүн жашыруун жериңе жашырасың, тилдердин чыр-чатагынан чатырда жашыруун сактайсың. Забур 31:20

Тилиңерди жаман сөздөн, оозуңарды жалган сөздөн сактагыла. Забур 34:13

Тилим күнү бою Сенин адилдигиң жана даңктооң жөнүндө сүйлөйт (Забур 35:28).

Адил адамдын оозу акылмандык жөнүндө сүйлөйт, ал эми тили акыйкаттык жөнүндө сүйлөйт. Забур 37:30

(Башкы музыкантка, Жедутунга, Дөөтүнүн забуру.) Мен: «Тилим менен күнөө кылбашым үчүн, жолдорума көңүл бурам», – дедим. Мыйзамсыз адам алдымда турганда, оозумду тизгин менен кармайм. Забур 39:1

Жүрөгүм күйүп жатты, мен оттун күйүп жатканын ойлонуп жаттым; ошондо мен тилим менен мындай дедим: Забур 39:3

(Шошанимдеги башкы музыкантка, Корактын уулдары үчүн Машил, сүйүү ыры.) Жүрөгүм жакшы нерсени сезип жатат: Мен падышага байланыштуу кылган иштерим жөнүндө айтып жатам: тилим – даяр жазуучунун калеми. Забур 45:1

Сен оозуңду жамандыкка бурасың, тилиң алдамчылыкты сүйлөйт. Забур 50:19

Мени кан төгүүдөн куткар, оо, Кудай, куткаруучум Кудай, тилим Сенин адилдигиңди жар салат. Забур 51:14

Тилиң жамандык ойлойт, курч устарадай алдамчы. Забур 52:2

Оо, алдамчы тил, Сен бардык жегич сөздөрдү жакшы көрөсүң. Забур 52:4

Оо, Теңир, кыйрат, алардын тилин бөл, анткени Мен шаарда зордук-зомбулукту жана чыр-чатакты көрдүм. Забур 55:9

Менин жаным арстандардын арасында, мен отко күйгөндөрдүн, тиштери найза менен жебедей, тили курч кылычтай болгон адам уулдарынын арасында жатам. Забур 57:4

Алар тилин кылычтай курчутушат, жааларын жебелерин, ачуу сөздөрдү атууга ийишет. Забур 64:3

Ошентип, алар өз тилдерин өздөрүнө оодарышат, аларды көргөндөрдүн баары качып кетишет. Забур 64:8

Мен ага оозум менен жалбардым, ал менин тилим менен даңазаланды. Забур 66:17

Забур 68:23: Бутуң душмандарыңдын канына малынсын, иттериңердин тили да ошол канга малынсын.

Менин тилим күнү бою Сенин адилдигиң жөнүндө сүйлөйт, анткени алар уятка калышат, анткени мага жамандык издегендер уятка калышат. Забур 71:24

Алар оозун асманга көтөрүшөт, тили менен жер үстүндө жүрүшөт. Забур 73:9

Ошого карабастан, алар оозу менен Ага жагышкан, тили менен Ага калп айтышкан. Забур 78:36

Анткени мыйзамсыздардын жана алдамчылардын оозу мага каршы ачылды, алар мага калп айткан тил менен сүйлөштү. Забур 109:2

Менин тилим Сенин сөзүң жөнүндө сүйлөйт, анткени Сенин бардык осуяттарың адилдик. Забур 119:172

Оо, Теңир, жанымды калпычы ооздон, амалкөй тилден куткар. Забур 120:2

Сага эмне берилет? Сага эмне кылышат, жалган тил? Забур 120:3

Ошондо оозубуз күлкүгө, тилибиз ыр менен толду, ошондо бутпарастардын арасында: «Теңир алар үчүн улуу иштерди жасады», – дешти. Забур 126:2

Эгер сени эстебесем, тилим таңдайыма жабышып калсын, эгер Иерусалимди эң чоң кубанычымдан жогору койбосом. Забур 137:6

Анткени менин тилимде бир да сөз жок, бирок, оо, Теңир, Сен аны толугу менен билесиң. Забур 139:4

Алар тилдерин жыландай курчутушту, эриндеринин астында жыландын уусу бар. Села. Забур 140:3

Теңир бул алты нерсени жек көрөт, атүгүл, жети нерсе Ага жийиркеничтүү: текебер көз караш, калп айткан тил, күнөөсүз кан төккөн кол, жаман ойлорду ойлогон жүрөк, жамандыкка шашкан буттар, калп айткан жалган күбө жана бир туугандардын ортосуна чыр-чатак салган адам. Накыл сөздөр 6:16-19

Жаман аялдан, чоочун аялдын кошомат сөзүнөн сактайт. Накыл сөздөр 6:24

Адил адамдын тили – тандалма күмүш, ал эми ыймансыздын жүрөгү эч нерсеге арзыбайт. Накыл сөздөр 10:20

Адил адамдын оозу акылмандык чыгарат, ал эми бузуку тил кесилет (Накыл сөздөр 10:31).

Кылычтын сайганындай сүйлөгөн бар, ал эми акылдуунун тили ден соолук берет. Накыл сөздөр 12:18

Чындыктын тили түбөлүккө бекем болот, ал эми калп айткан тил көз ирмемге гана бекем болот (Накыл сөздөр 12:19).

Акылмандын тили билимди туура айтат, ал эми акылсыздын оозу акылсыздыкты чыгарат (Накыл сөздөр 15:2).

Жакшы тил – өмүр дарагы, ал эми анын бузукулугу – рухту жарака кетирет. Накыл сөздөр 15:4

Адамдын жүрөгүнүн даярдыгы жана тилдин жообу Теңирден. Накыл сөздөр 16:1

Мыйзамсыз адам жалган сүйлөгөн сөзгө кулак салат, ал эми калпычы тентек тилге кулак салат (Накыл сөздөр 17:4).

Жүрөгү бузуку адам жакшылык таппайт, тили бузуку адам жамандыкка барат. Накыл сөздөр 17:20

Өлүм менен өмүр тилдин бийлигинде, аны сүйгөндөр анын жемишинен жешет (Накыл сөздөр 18:21).

Жалган тил менен байлыкка ээ болуу – өлүмдү издегендердин убаракерчилиги. Накыл сөздөр 21:6

Оозун жана тилин сактаган адам жанын кыйынчылыктан сактайт (Накыл сөздөр 21:23).

Чыдамкайлык менен төрө көнөт, жумшак тил сөөктү сындырат (Накыл сөздөр 25:15).

Түндүктөн соккон шамал жамгырды айдайт, ачуулуу жүз ушакчы тилди айдайт (Накыл сөздөр 25:23).

Жалганчы тил өзүнөн жапа чеккендерди жек көрөт, ал эми кошоматчы ооз кыйроо алып келет (Накыл сөздөр 26:28).

Кийин бирөөнү жемелеген адам тили менен мактаган адамга караганда көбүрөөк ырайым табат (Накыл сөздөр 28:23).

Ал оозун акылмандык менен ачат, анын тилинде мээримдүүлүктүн мыйзамы бар. Накыл сөздөр 31:26

Оо, жубайым, эриндериң бал челектей тамчыласын, бал менен сүт тилиңдин астында, кийимиңдин жыты Ливан жытындай. Сулаймандын ыры 4:11

Пайгамбарлар

Анткени Иерусалим талкаланды, Жүйүт кулады, анткени алардын тили да, иштери да Теңирге каршы, Анын даңкынын көзүн ачуулантуу үчүн. (Ышайа 3:8)

Теңир Мисир деңизинин тилин толугу менен жок кылат, күчтүү шамал менен колун дарыяга сунуп, аны жети агымга урат, адамдарды кургак бут кийимсиз өткөрөт (Ышайа 11:15).

Анткени ал бул элге кекечтенип, башка тилде сүйлөйт (Ышайа 28:11).

Мына, Теңирдин ысымы алыстан келе жатат, Анын каары жалындап жатат, анын жүгү оор. Анын оозу каарга толгон, тили жалмап салуучу оттой. Ышая 30:27

Акылсыздын жүрөгү билимди түшүнөт, кекечтердин тили ачык сүйлөөгө даяр болот (Ышайа 32:4).

Сен каардуу элди, өзүң түшүнө албаган терең сүйлөгөн элди, түшүнө албаган кекечтенген тилди көрбөйсүң (Ышайа 33:19).

Ошондо аксак бугудай секирип, дудуктун тили ырдайт, анткени чөлдө суулар, чөлдө өзөндөр атылып чыгат. Ышайа 35:6

Кедейлер менен муктаждар суу издеп, бирок суу жок болуп, тилдери суусагандан кургап калганда, Мен, Теңир, аларды угам, Ысрайылдын Кудайы, аларды таштабайм. Ышайа 41:17

Мен Өзүм менен ант берем, оозуман чыккан сөз адилдик менен кайтып келбейт, ар бир тизе мага ийилет, ар бир тил ант берет. (Ышайа 45:23)

Кудай-Теңир мага акылмандардын тилин берди, ошондо мен чарчаганга сөз менен кантип көңүл ачууну билем: Ал ар бир таңда ойготот, кулагымды акылмандай угушум үчүн ойготот. (Ышайа 50:4)

Сага каршы жасалган бир дагы курал ийгиликке жетпейт, сага каршы чыккан ар бир тилди сен айыптайсың. Бул Теңирдин кулдарынын мурасы, алардын адилдиги Менден, дейт Теңир. Ышайа 54:17

Кимди шылдыңдап жатасыңар? Кимге оозуңарды ачып, тилиңерди чыгарып жатасыңар? Силер кылмыштын балдары эмессиңерби, жалгандын үрөнү эмессиңерби? (Ышайа 57:4)

Анткени силердин колдоруңар канга, манжаларыңар мыйзамсыздыкка булганган; оозуңар калпты сүйлөйт, тилиңер бузукулук жөнүндө күбүрөнөт. (Ышайа 59:3)

Анткени Мен алардын иштерин жана ойлорун билем: Мен бардык элдерди, тилдерди чогултам, ошондо алар келип, Менин даңкымды көрүшөт. (Ышайа 66:18)

Алар тилдерин жаадай кылып калп айтышат, бирок жер үстүндө чындык үчүн эр жүрөк эмес, анткени алар жамандыктан жамандыкка өтүшөт, Мени билишпейт, дейт Теңир. Алар ар ким өз жакынын алдашат, чындыкты айтышпайт, тилдерин калп айтууга үйрөтүшөт, өздөрүн мыйзамсыздыктан чарчатышат. Жеремия 9:3,5

Алардын тили атылган жебедей, ал калп айтат: оозу менен жакынына тынчтык жөнүндө сүйлөшөт, бирок жүрөгү менен тузак курат. Жеремия 9:8

Ошондо алар: «Келгиле, Жеремияга каршы айла-амал ойлоп табалы, анткени дин кызматчыдан мыйзам, акылмандан кеңеш, пайгамбардан сөз жоголбойт. Келгиле, аны тил менен уралы, анын бир да сөзүнө кулак какпайлы», – дешти. Жеремия 18:18

«Менин сөзүм оттой эмеспи?» – дейт Теңир. «Асканы талкалаган балкадай эмеспи?» Ошондуктан, мына, Мен пайгамбарларга каршымын, – дейт Теңир, алар Менин сөздөрүмдү ар бири өз жакынынан уурдап жатышат. «Мына, Мен пайгамбарларга каршымын, – дейт Теңир, алар тилдерин колдонуп, «Ал мындай дейт» деп айтышат. «Мына, Мен жалган түштөрдү пайгамбарлык кылып, аларды айтып, Менин элимди калптары жана жеңил ойлуулуктары менен адаштыргандарга каршымын, бирок Мен аларды жиберген эмесмин, аларга буйрук берген эмесмин. Ошондуктан алар бул элге эч кандай пайда алып келбейт, – дейт Теңир». Жеремия 23:29-32

Эмчектеги баланын тили суусаганынан таңдайына жабышып калат: жаш балдар нан сурашат, бирок аларга эч ким нан сындырбайт. (Жеремиянын ыйы 4:4)

Мен сенин тилиңди таңдайыңа жабыштырам, ошондо сен дудук болуп каласың жана аларды ашкерелебейсиң, анткени алар козголоңчул тукум. Жезекиел 3:26

Балдар кемчиликсиз, бирок жакшы тарбияланган, акылмандыкка шыктуу, билимге жана илимди түшүнүүгө жөндөмдүү, падыша сарайында кызмат кылууга жөндөмдүү, аларга халдейлердин тилин жана билимин үйрөтө алган балдар эле (Даниел 1:4).

Алар кайтып келишет, бирок Эң Жогорку Кудайга эмес: алар алдамчы жаадай: алардын төрөлөрү тилдеринин каарынан кылычтан кулашат: бул алардын Мисир жериндеги шылдыңы болот. Ошуя 7:16

Анан бирөөнүн таякеси аны көтөрүп алып, өрттөгөн адам сөөктөрдү үйдүн сыртына чыгарып, үйдүн четиндегиге: «Сени менен дагы бирөө барбы?» – деп сурайт. Ал: «Жок», – дейт. Анан ал: «Тынч бол, анткени биз Теңирдин атын атай албайбыз», – дейт. Амос 6:10

Анткени анын байлары зордук-зомбулукка толгон, ал эми тургундары калп айтышат, алардын тили алдамчы (Михей 6:12).

Сен жамандыкты көргөндөн көрө таза көздүүсүң, мыйзамсыздыкты көрө албайсың. Эмне үчүн сен чыккынчыларга карап, мыйзамсыз адам өзүнөн адилеттүү адамды жутуп жатканда тилиңди тыя албайсың? Хабакук 1:13

Ысрайылдын калдыгы жамандык кылбайт, калп айтпайт, алардын оозунда алдамчы тил болбойт, анткени алар оттоп, жатып алышат, аларды эч ким коркутпайт (Сепания 3:13).

Теңир Иерусалимге каршы согушкан бардык элди жазалай турган жаза мындай болот: алардын денеси буттарында турганда желет, көздөрү ийиндеринде желет, тилдери оозунда желет. Захария 14:12

Инжилдер

Ыйса аны элден четке алып чыгып, манжаларын анын кулактарына салып, түкүрүп, тилине тийгизди; Марк 7:33

Ошол замат анын кулагы ачылып, тилинин түйүнү чечилип, ал жөнөкөй сүйлөй баштады. Марк 7:35

Ишенгендерди бул белгилер коштоп жүрөт: Менин атым менен жиндерди кууп чыгышат; алар жаңы тилдерде сүйлөшөт; Марк 16:17

Ошол замат анын оозу ачылып, тили бошоп, ал сүйлөп, Кудайды даңктады (Лука 1:64).

Ал кыйкырып: «Ыбрайым ата, мага ырайым кылып, Лазарды жиберчи, ал манжасынын учун сууга малып, тилимди муздатсын, анткени мен бул жалында азап чегип жатам», – деди. Лука 16:24

Иерусалимде кой базарынын жанында беш верандалуу, еврей тилинде Бетезда деп аталган көлмө бар. Жакан 5:2

Элчилердин иштери

Бул Иерусалимдин бардык тургундарына белгилүү болду, ошондуктан ал талаа алардын өз тилинде Акелдема, башкача айтканда, Кандуу талаа деп аталат. Элчилер 1:19

Ошондо аларга оттой бөлүнгөн тилдер пайда болуп, ар биринин үстүнө конду. Баары Ыйык Рухка толуп, Рух аларга берген үнгө жараша башка тилдерде сүйлөй башташты. Кантип ар бирибиз өз тилибизде, төрөлгөн жерибизде, угуп жатабыз? Криттиктер жана арабдар, биз алардын Кудайдын кереметтүү иштерин өз тилибизде айтып жатканын угуп жатабыз. Элчилер 2:3-4,8,11

Дөөтү ал жөнүндө мындай деген: Мен Теңирди ар дайым көз алдымда көрчүмүн, анткени Ал менин оң жагымда, мен солкулдабайм. Ошондуктан жүрөгүм кубанып, тилим кубанычка бөлөндү, денем да үмүт менен тынчтанат. Анткени Сен менин жанымды тозокко таштабайсың, Өзүңдүн Ыйык Кудайыңдын чиришин көрүшүнө жол бербейсиң. Элчилер 2:25-27

Анткени алар алардын башка тилдерде сүйлөп, Кудайды даңазалап жатканын угушту. Ошондо Петир: «Биз сыяктуу эле Ыйык Рухту алган бул адамдардын сууга чөмүлтүлүшүнө ким тыюу сала алат?» – деп жооп берди. Элчилер 10:46-47

Пабыл алардын үстүнө колдорун койгондо, аларга Ыйык Рух түштү; алар башка тилдерде сүйлөп, пайгамбарчылык кыла башташты. Элчилер 19:6

Ал уруксат бергенден кийин, Пабыл тепкичтин үстүндө туруп, элге колу менен белги берди. Тынчтык өкүм сүргөндөн кийин, ал аларга эврей тилинде мындай деди: Элчилер 21:40

(Алар анын еврей тилинде сүйлөп жатканын угушканда, ого бетер унчукпай калышты. Ал мындай деди:) Элчилер 22:2

Баарыбыз жерге кулаганда, мен бир үндү уктум, ал мага еврей тилинде: «Шабул, Шабул, эмне үчүн мени куугунтуктап жатасың? Сага тикенектерге каршы тепкилөө кыйын», – деди. Элчилер 26:14

Каттарда

Алардын кекиртеги ачык мүрзөдөй; тилдери менен алдашат; эриндеринин астында жыландын уусу бар: Римдиктерге 3:13

Анткени Ыйык Жазууда: «Мен тирүүмүн, дейт Теңир, ар бир тизе мага ийилет, ар бир тил Кудайга ачык айтат», – деп жазылган. Римдиктерге 14:11

Башкасына керемет көрсөтүү, бирине пайгамбарлык кылуу, бирине рухтарды айырмалоо, бирине ар кандай тилдерде сүйлөө, бирине тилдерди чечмелөө. Кудай чиркөөгө кээ бирөөлөрдү, биринчиден элчилерди, экинчиден пайгамбарларды, үчүнчүдөн мугалимдерди, андан кийин кереметтерди, андан кийин айыктыруу, жардам берүү, башкаруу, ар кандай тилдерде сүйлөө жөндөмдүүлүктөрүн берди. Бардык айыктыруу жөндөмдүүлүктөрү барбы? Баары эле ар кандай тилдерде сүйлөйбү? Баары эле которуп береби? Бирок эң жакшы жөндөмдүүлүктөрдү чын жүрөктөн каалашат, бирок мен силерге андан да жакшы жолду көрсөтөм. 1 Коруннтуктарга 12:10,28,30-31

Мен адамдардын жана периштелердин тилдери менен сүйлөсөм да, сүйүүм жок болсо да, мен үн чыгарган жездей же шыңгыраган циббалдай болуп калдым. Сүйүү эч качан жок болбойт; бирок пайгамбарлыктар болсо, алар жок болот; тилдер болсо, алар жок болот; билим болсо, ал жок болот. 1 Коруннтуктар 13:1,8

1 Корунттуктар 14

1 Кайрымдуулукка умтулгула, рухий белектерди, айрыкча пайгамбарчылык кылууга умтулгула.

2 Анткени белгисиз тилде сүйлөгөн адам адамдарга эмес, Кудайга сүйлөйт, анткени аны эч ким түшүнбөйт, бирок ал рух аркылуу сырларды айтат.

3 Ал эми пайгамбарлык кылган адам адамдарга бекемдөө, акыл-насаат айтуу жана сооротуу үчүн сүйлөйт.

4 Билбеген тилде сүйлөгөн адам өзүн бекемдейт, ал эми пайгамбарлык кылган адам жыйналышты бекемдейт.

5 Мен силердин баарыңардын тилдерде сүйлөшүңөрдү каалайм, бирок пайгамбарчылык кылганыңардан да жакшыраак. Анткени пайгамбарчылык кылган тилдерде сүйлөгөндөн жогору, эгер ал которуп бербесе, чиркөө бекемделиши үчүн.

6 Бир туугандар, эгер мен силерге барып, башка тилдерде сүйлөсөм, бирок аян, билим, пайгамбарлык же окуу аркылуу сүйлөбөсөм, силерге кандай пайда алып келет?

7 Ал тургай, жан бербеген нерселер да, мисалы, чоор же арфа, арфада үн айырмалап турбаса, чоордо же арфада эмне ойнолуп жатканын кантип билишет?

8 Эгерде сурнай белгисиз үн чыгарса, анда согушка ким даярданат?

9 Ошо сыяктуу эле, эгерде силер тилиңер менен түшүнүктүү сөздөрдү сүйлөбөсөңөр, анда эмне деп жатканыңарды кантип билишет? Анткени силер абага сүйлөйсүңөр.

10 Дүйнөдө көптөгөн түрдөгү үндөр бар, бирок алардын бири да маанисиз эмес.

11 Ошондуктан, эгер мен үндүн маанисин түшүнбөсөм, анда сүйлөгөн адам үчүн мен чет элдик адам болом, ал эми сүйлөгөн адам мага чет элдик адам болот.

12 Ошо сыяктуу эле, силер рухий жөндөмдүүлүктөргө ынталуу болгондуктан, Жыйынды бекемдөө үчүн мыкты болууга умтулгула.

13 Ошондуктан белгисиз тилде сүйлөгөн адам которуп берүүсүн сурап тиленсин.

14 Эгерде мен белгисиз тилде тиленсем, рухум тиленет, бирок акылым жемишсиз калат.

15 Анда эмне керек? Мен рух менен да, акыл менен да тиленем. Рух менен да, акыл менен да ырдайм.

16 Болбосо, сен рух менен бата бергенде, анын ордуна отурган билимсиз адам сенин ыраазычылык билдирүүңдү түшүнбөсө, кантип «оомийин» деп айта алат?

17 Анткени сен жакшы ыраазычылык билдиресиң, бирок башкасы ишенимди бекемдебейт.

18 Кудайыма шүгүр кылам, мен баарыңардан да көп тилдерде сүйлөйм.

19 Бирок чиркөөдө башкаларды үйрөтүү үчүн, белгисиз тилде он миң сөз сүйлөгөндөн көрө, акылым менен беш сөз айтканым жакшы.

20 Бир туугандар, акылыңарда жаш балдардай болбогула. Жамандыкта жаш балдардай болгула, акылыңарда адам болгула.

21 Мыйзамда: «Мен бул элге башка тилдерде, башка оозу менен сүйлөйм, бирок ошого карабастан алар мени угушпайт», – деп жазылган.

22 Ошондуктан тилдер ишенгендер үчүн эмес, ишенбегендер үчүн жышаан болуп саналат. Ал эми пайгамбарчылык ишенбегендер үчүн эмес, ишенгендер үчүн пайдалуу.

23 Эгерде бүтүндөй жыйналыш бир жерге чогулуп, баары ар кандай тилдерде сүйлөп жатышса, анан билбегендер же ишенбегендер келип калса, алар силерди жинди деп айтышпайбы?

24 Эгерде баары пайгамбарчылык кылып жатышса, ишенбеген же билимсиз бирөө келсе, ал баарынын ишенимине ээ болот, баарынын пикирине ээ болот.

25 Ошентип, анын жүрөгүндөгү сырлар ачыкка чыгат, ал жүзтөмөндөп жыгылып, Кудайга таазим кылат да, чындыгында Кудайдын силер менен экенин жарыялайт.

26 Андай болсо, бир туугандар, кандай болот? Чогулганда, ар бириңердин забуруңар, окууңар, тилиңер, аяныңар, чечмелөөңөр бар. Мунун баары силердин ишенимиңерди бекемдөө үчүн болсун.

27 Эгерде кимдир бирөө башка тилде сүйлөсө, анда эки же эң көп дегенде үч адам кезектешип сүйлөсүн, ал эми бирөө которуп берсин.
28 Эгерде котормочу жок болсо, анда ал чиркөөдө унчукпай турсун, өзү менен жана Кудай менен сүйлөшсүн.
29 Пайгамбарлар эки же үчөө сүйлөсүн, ал эми башкалар баа беришсин.
30 Эгерде отургандардын бирине бир нерсе ачылып берилсе, биринчиси унчукпай койсун.
31 Анткени баарыңар үйрөнүп, сооронушуңар үчүн, баарыңар бирден пайгамбарчылык кылсаңар болот.
32 Пайгамбарлардын рухтары пайгамбарларга баш ийет.
33 Анткени Кудай башаламандыктын эмес, тынчтыктын Кудайы, ыйыктардын бардык чиркөөлөрүндөгүдөй эле.
34 Аялдарыңар чиркөөлөрдө унчукпасын, анткени аларга сүйлөөгө уруксат берилген эмес, бирок мыйзамда айтылгандай, аларга баш ийүү буйрулган.
35 Эгерде алар бир нерсе үйрөнгүсү келсе, үйдө күйөөлөрүнөн сурашсын, анткени аялдардын чиркөөдө сүйлөгөнү уят.
36 Кудайдын сөзү силерден чыкты беле же силерге гана жетти беле?
37 Ким өзүн пайгамбар же рухий адам деп эсептесе, ал силерге жазып жаткандарымдын Теңирдин осуяттары экенин түшүнсүн.
38 Бирок кимдир бирөө билбесе, билбесин.
39 Ошондуктан, бир туугандар, пайгамбарлык кылууга умтулгула, бирок тилдерде сүйлөөгө тыюу салбагыла.
40 Баары өз ордунда жана тартип менен болсун.

Ар бир тил Ыйса Машайакты Теңир деп таанып, Кудай Атанын даңкы үчүн ушундай кылышы керек (Филипиликтерге 2:11).

Эгерде араңардан кимдир бирөө өзүн динчил сезип, тилин тыя албаса, ал өз жүрөгүн алдаса, анда ал адамдын динчилдиги курулай (Жакып 1:26).

Ошол сыяктуу эле тил да кичинекей мүчө жана ал чоң нерселер менен мактанат. Карагылачы, кичинекей от кандай чоң нерсени күйгүзөт! Ал эми тил – от, адилетсиздик дүйнөсү. Тил биздин мүчөлөрүбүздүн арасындагыдай, ал бүт денени булгайт жана жаратылыштын жолун күйгүзөт, ал тозок отуна күйөт. Анткени ар кандай жаныбарлар, канаттуулар, жыландар жана деңиздеги жаныбарлар багындырылган жана адамдар тарабынан багындырылган. Бирок тилди эч ким багындыра албайт; ал – өлүмгө алып келүүчү ууга толгон баш ийбес жамандык. Ошону менен биз Кудай Атаны даңктайбыз жана ошону менен биз Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адамдарды каргайбыз. Бир эле оОздон бата да, каргыш да чыгат. Бир туугандар, бул нерселер андай болбошу керек. Жакып 3:5-10

Анткени ким жашоону сүйүп, жакшы күндөрдү көргүсү келсе, ал тилин жаман сөздөн, оозун жалган сөздөн сактасын: 1 Петир 3:10

Балдарым, сөз менен да, тил менен да эмес, иш менен жана чын жүрөктөн сүйөлү. 1 Жакан 3:18

Аян

Алар жаңы ыр ырдашты: «Сен китепти алып, анын мөөрлөрүн ачууга татыктуусуң, анткени сен өлтүрүлдүң, бизди ар бир уруудан, тилден, элден жана улуттан Өз каның менен Кудайга куткардың; Аян 5:9

Ошондон кийин мен ар кандай элдерден, уруулардан, элдерден жана тилдерден чыккан, эч ким санай албаган эбегейсиз көп элди көрдүм. Алар ак кийим кийип, колдоруна пальма жалбырактарын кармап, тактынын жана Козунун алдында турушуптур. Аян 7:9

Алардын падышасы бар болчу, ал – түпсүз туңгуюктун периштеси, анын еврей тилинде аты – Абаддон, ал эми грек тилинде аты – Аполлион. Аян 9:11

Анан ал мага мындай деди: «Сен дагы көптөгөн элдердин, улуттардын, тилдердин жана падышалардын алдында пайгамбарлык кылышың керек». Аян 10:11

Ар бир элден, уруудан, тилден жана улуттан чыккан адамдар алардын сөөгүн үч жарым күн көрүшөт жана алардын сөөктөрүн мүрзөгө коюуга жол беришпейт. Аян 11:9

Ага ыйыктар менен согушуп, аларды жеңүү мүмкүнчүлүгү берилди. Ага бардык уруулардын, тилдердин жана элдердин үстүнөн бийлик берилди. Аян 13:7

Анан мен асмандын ортосунда учуп бараткан башка периштени көрдүм. Ал жерде жашагандарга, ар бир улутка, урууга, тилге жана элге жарыялоо үчүн түбөлүк Жакшы Кабарга ээ болчу. Аян 14:6

Бешинчи периште өзүнүн чөйчөгүн жырткычтын тактысына төктү; анын падышачылыгы караңгылыкка толуп, алар тилдерин оорудан кемиришти. Ал аларды еврей тилинде Армагеддон деп аталган жерге чогултту. Аян 16:10,16

Ал мага мындай деди: «Сен көргөн, сойку отурган суулар – бул элдер, топтор, улуттар жана тилдер». Аян 17:15

Апокриф

Оо, адамдар, падыша ушундай жол менен баш ийип турганда, ал кантип күчтүү болбосун? Ал тилин тыйды. (1 Эзра 4:12)

Бирок мен анын оозунан оттун жарылышындай, эриндеринен жалындаган дем чыгарып, тилинен учкундарды жана бороондорду чыгарганын гана көрдүм. 2 Эзра 13:10

Мен болсо күндүз сүйлөдүм, түнкүсүн тилимди тыя алган жокмун (2 Эзра 14:43).

Мен алардын уятсыздык менен жасаган жаман иштерине тилимди албайм, алардын өздөрүн жамандык менен жасаган иштерине жол бербейм: мына, күнөөсүз жана адил адамдардын каны Мага боздоп жатат, адил адамдардын жаны тынымсыз наразы болуп жатат. 2 Эзра 15:8

Бирок ал алардын чек араларын талкалап, токойлорун кыйып салды, анткени ал жердин бардык кудайларын жок кылууну, бардык элдер Небухаданасарга гана сыйынышын жана бардык тилдер жана уруулар аны кудай катары чакырышын буйрук кылган. Жүйүт 3:8

Анткени акылмандык – сүйүү руху; ал өзүнүн сөздөрүнө акарат келтиргенди актай албайт, анткени Кудай анын жүрөгүнө күбө, анын жүрөгүн көрүп, тилин угат. Сулаймандын акылмандыгы 1:6

Ошондуктан пайдасыз наалыгандан сак бол; тилиңди ушак айтуудан сакта, анткени бекерге калбай турган жашыруун сөз жок; жана калп айткан ооз жанды өлтүрөт. Сулаймандын акылмандыгы 1:11

Мен тилимди тыя албайм, алар менин бош убактымды күтүшөт, мен сүйлөгөндө кунт коюп угушат; эгер мен көп сүйлөсөм, алар колдорун ооздорун жаап алышат. Сулаймандын акылмандыгы 8:12

Анткени акылмандык дудуктун оозун ачып, сүйлөй албагандардын тилин чечен кылган. Сулаймандын акылмандыгы 10:21

Анткени акылмандык сөз менен билинет, ал эми үйрөнүү тил менен айтылган сөз менен билинет (Насаатчы 4:24).

Тилиңерди шаштырбагыла, иштериңерди шалаакылык менен өткөрүп жибербегиле. Насаатчы 4:29

Ар бир шамал менен селдей бербе, ар бир жол менен кирбе, анткени тили эки жүздүү күнөөкөр да ошондой кылат. Насаатчы 5:9

Урмат-сый жана уят сөздө, ал эми адамдын тили анын кулашы. Накыл сөздөр 5:13

Ушакчы деп аталба, тилиң менен аңдып жүрбө, анткени ууру уятка калат, эки жүздүү тилге жаман айып тагышат. Насаатчы 5:14

Досуңдун ордуна душман болбо, анткени ошентип жаман атка, уятка жана шылдыңга кабыласың; тили эки жүздүү күнөөкөр да ошондой болот (Насаатчы 6:1).

Таттуу тил досторду көбөйтөт, ал эми жакшы тил жылуу саламдашууну көбөйтөт (Насаатчы 6:5).

Тилге бербеген адам менен талашпа, анын отуна отун үйбө. Насаатчы 8:3

Тилсиз адам өз шаарында коркунучтуу, ал эми сөзүндө шашылыш адам жек көрүндү болот (Насаатчы 9:18).

Бай адам сүйлөгөндө, ар ким тилин тыят, ал эмне деп жатканын карасаң, аны булуттарга чейин мактшашат; ал эми кедей адам сүйлөсө, алар: "Бул ким?" дешет, ал мүдүрүлүп кетсе, аны кулатууга жардам беришет (Насаатчы 13:23).

Ал аларга акыл-насаат, тил, көз, кулак жана жүрөк берди, түшүнүүгө жардам берди. Накыл сөздөр 17:6

Тилин башкара алган адам чыр-чатаксыз жашайт, ал эми курулай сүйлөгөндү жек көргөн адамдын жамандыгы азаят (Насаатчы 19:6).

Кимдир бирөө сүйлөгөн сөзүнөн адашып кетет, бирок жүрөгүнөн чыкпайт; жана ким тили менен күнөө кылбайт? Накыл сөздөр 19:16

Жагымсыз ашкерелөө бар: дагы бирөө тилин тыйып, акылдуу болот. Насаатчы 20:1

Кээ бирөөлөр жооп бере албагандыктан тилин жаап коюшат, ал эми кээ бирөөлөр өз убактысын билип унчукпай калышат (Насаатчы 20:6).

Акылдуу адам мүмкүнчүлүктү көрмөйүнчө тилин тыя албайт, ал эми келесоо жана акылсыз убакытты баалабайт (Насаатчы 20:7).

Тил менен тайгаланып кеткенден көрө, тротуарда тайгаланып кеткен жакшы: ошондуктан мыйзамсыздардын кулашы тез келет. Насаатчы 20:18

Ким менин оозума күзөт коюп, оозумду акылмандык мөөрү менен бекитет, ошондо мен күтүүсүздөн аларга алданып калбайм жана тилим мени жок кылбайт? Насаатчы 22:27

Жүрөгүмдө бактылуу деп эсептеген тогуз нерсе бар, онунчусун тилим менен айтам: Балдарынын кубанычына бөлөнгөн адам жана душманынын кулаганын көргөн адам: Насаатчы 25:7

Акылдуу аял менен жашаган, тили чыкпаган, өзүнөн артык адамга кызмат кылбаган адам бактылуу: Насаатчы 25:8

Бирок жүрөктүн кайгысы жана кайгысы – башка аялга кызганган аял, ал эми тилдин баары менен байланыштырган дарты. Насаатчы 26:6

Ушакчы жана эки тилдүү адамдарга каргыш! Анткени алар тынчтыкта жашаган көптөгөн адамдарды жок кылышты. Ушакчы тил көптөрдү тынчын алып, элден элге кууп чыкты: бекем шаарларды талкалап, улуу адамдардын үйлөрүн талкалады. Ушакчы тил жакшы аялдарды кууп чыгып, алардын эмгегинен ажыратты. Аны уккан адам эч качан тынчтык таппайт жана тынч жашабайт. Камчынын соккусу денеге из калтырат, бирок тилдин соккусу сөөктөрдү сындырат. Көптөр кылычтын мизинен өлүштү, бирок тилден өлбөгөндөр аз. Анын уусу менен корголгон адам бактылуу; анын моюнтуругун суурбаган жана анын кишендери менен байланбаган адам бактылуу. Анткени анын моюнтуругу темирден, ал эми анын кишендери жезден. Анын өлүмү жаман өлүм, андан көр жакшы. Кудайдан корккондорго ал үстөмдүк кылбайт, алар анын жалыны менен күйбөйт. Насаатчы 28:13-22

Сөзүң кыска болсун, аз сөз менен көп нерсени түшүн; билген, бирок тилин тыя албаган адамдай бол. Насаатчы 32:8

Аялдын сулуулугу жүздү кубантат, ал эми эркек андан өткөн жакшылыкты сүйбөйт. Эгерде анын тилинде боорукердик, момундук жана сооронуч болсо, анда анын күйөөсү башка эркектерге окшош эмес. Накыл сөздөр 36:22-23

Төрт түрдүү нерсе көрүнөт: жакшылык жана жамандык, жашоо жана өлүм, бирок тил аларды дайыма башкарат (Насаатчы 37:18).

Чоор менен забур таттуу обон жаратат, бирок экөөнүн үстүндө жагымдуу тил бар. Насаатчы 40:21

Сирах уулу Исанын тиленүүсү. Оо, Теңир жана Падыша, Сага ыраазычылык билдирем, Сага даңк айтам, оо, Кудайым, менин Куткаруучум. Сенин ысымыңды даңазалайм: Анткени Сен менин коргоочумсуң жана жардамчымсың, денемди кыйроодон, ушакчынын тузагынан жана калп айткан ооздордон сактадың, душмандарыма каршы жардамчым болдуң. Сен мени көптөгөн ырайымың жана ысымыңдын улуулугу менен куткардың, мени жеп коюуга даяр болгондордун тиштеринен, жанымды алгысы келгендердин колунан жана мен башымдан өткөргөн ар кандай азаптардан; ар тараптан оттун муунтуп алуусунан жана мен күйгүзбөгөн оттун ичинен; тозоктун түбүнөн, арам тилден жана жалган сөздөрдөн куткардың. Падышага адилетсиз тил менен айыптоо менен жаным өлүмгө жакындады, менин өмүрүм тозоктун астындагы жерге жакын болду. Насаатчы 51:1-6

Теңир мага сыйлык катары тил берди, мен аны ошону менен даңктайм (Насаатчы 51:22).

Алардын тили уста тарабынан жылмаланган, өздөрү алтын менен капталган жана күмүш менен капталган, бирок алар жалган сүйлөй алышпайт. (Жеремия каты 1:8)

Ал дароо эле кызарып, биринчи сүйлөгөндүн тилин кесип салууну жана денесинин эң четки бөлүктөрүн кесип салууну буйрук кылды, калган бир туугандары жана энеси аны карап турушту (2 Маккавей 7:4).

Андан кийин үчүнчүсү шылдыңдады: керек болгондо, ал тилин чыгарып койду, ошондон көп өтпөй колун эр жүрөктүк менен сунуп турду (2 Маккавей 7:10).

Ал кудайсыз Никанордун тилин кесип салгандан кийин, аны канаттууларга бөлүп берип, анын жиндилиги үчүн жазаланганын ибадаткананын алдына илип коюуну буйрук кылды (2 Маккавей 15:33).

Алар баарына жалпы жарлык менен ал күндү эч качан салтанатсыз өткөрбөөнү, тескерисинче, он экинчи айдын он үчүнчү күнүн, сириялык тилде Адар деп аталган күндү, Мардокийдин күнүнөн бир күн мурун белгилөөнү буйрук кылышты. 2 Маккавей 15:36

Энох

Мен түшүмдө азыр дене тилим жана оозумдан чыккан дем менен эмне айтаарымды көрдүм; Улуу Кудай адамдарга жүрөк менен сүйлөшүп, түшүнүү үчүн берген. Анан мен кристаллдардан курулган жана от тилдери менен курчалган дубалга жакындаганча ичкери кирдим, ал мени коркута баштады. Анан мен от тилдерине кирип, кристаллдардан курулган чоң үйгө жакындадым: үйдүн дубалдары кристаллдардан жасалган пол сыяктуу эле, анын пайдубалы кристаллдан жасалган. Энох 14:2,9-10

Ал менин рухумду асмандын асманына которду, мен ал жерде кристаллдардан курулган имаратты, ал кристаллдардын ортосунда тирүү оттун тилдерин көрдүм. Энох 71:5

Мен адилдик менен колумду көтөрүп, Ыйык жана Улуу Кудайды даңктадым, оозумдун деми менен жана дене тили менен сүйлөдүм. Кудай адамдарды дене балдары үчүн жараткан дене тили менен сүйлөдү, аларга дем, тил жана ооз берди, алар сүйлөй тургандай кылды: Энох 84:1

Джашер

Бардык элдер жана тилдер анын даңкын угуп, ага чогулуп, жерге чейин таазим кылып, ага курмандык чалышты. Ал алардын мырзасы жана падышасы болуп, баары аны менен Шинар шаарында жашашты. Нимрод жер жүзүндө Нухтун бардык уулдарына падышачылык кылды, алардын баары анын бийлиги жана кеңеши астында болушту. Бүт жер жүзүндө бир тилде сүйлөп, биримдик сөздөрү болду, бирок Нимрод Теңирдин жолу менен жүргөн жок, ал топон суу күндөрүнөн тартып ошол күндөргө чейин өзүнөн мурунку бардык адамдардан да жаман болчу. Жашыр 7:45-46

Нимрод падыша коопсуз падышачылык кылды, бүт жер жүзү анын колунда болду, бүт жер жүзү бир тилде жана биримдикте сүйлөдү. Кудай анын алдында турган жетимиш периштеге, жанындагыларга: «Келгиле, ылдый түшүп, алардын тилин чаташтыралы, бир адам кошунасынын тилин түшүнбөй калат», – деди. Эртеси күнү ар ким кошунасынын тилин унутуп, бир тилде сүйлөй албай калышты. Курууучу кошунасынын колунан буйрук бербеген акиташ же ташты алганда, курууучу аны ыргытып, кошунасына чачып жиберчү, ал өлүп калмак. Жашыр 9:20,32-33

Ал эми сүрөттөрдүн жолу мындай: тун баланы алып, аны өлтүрүп, башындагы чачын жулуп, туз алып, башына туз сээп, май менен майлап, андан кийин жезден же алтындан жасалган кичинекей таблетка алып, ага атын жазып, тилинин астына коюп, тилинин астына башын алып, үйгө коюп, алдына чырактарды күйгүзүп, ага таазим кылышат. Жашыр 31:41

Алар баланы алардын алдына коюшту, ал колун оникс ташына сунууга аракет кылды, бирок Теңирдин периштеси анын колун алып, чоктун үстүнө койду, ошондо чок колунда өчүп калды. Ал аны көтөрүп, оозуна салды, эриндеринин бир бөлүгүн жана тилинин бир бөлүгүн күйгүздү, оозу да, тили да оорлошуп кетти. Жашер 70:29

Тилдерибиз Сенин күчүңдү айтып берет, биз Сенин кереметтериңди ырдайбыз жана даңазалайбыз. Анткени Сен бизди душмандарыбыздан куткардың, бизге каршы чыккандардан куткардың, аларды биздин алдыбыздан жок кылдың жана бутубуздун астына түшүрдүң. Жашыр 89:20-21

Юбилейлер

Ошол күнү бардык жаныбарлардын, малдардын, канаттуулардын, баскан-тургандардын жана кыймылдагандардын оозу жабылды, ошондуктан алар сүйлөй албай калышты, анткени баары бири-бири менен бир оздон, бир тилде сүйлөшүп жатышкан. Юбилейликтер 3:28

Ал Карасого чейин созулат: бул түштүктү караган тилдин коңуругунда. Анын үлүшү Улуу деңизди бойлой созулуп, түштүктү караган тилдин батышына жеткенге чейин түз сызык менен созулат, анткени бул деңиз Египет деңизинин тили деп аталат. Юбилейлер 8:13-14

Арпакшатка үчүнчү бөлүк түштү, бул Евфраттын чыгышындагы, Кызыл деңизге чектеш Халдей аймагынын бардык жери, Египетке караган деңиз тилинин жанындагы чөлдүн бардык суулары, Евфраттын жээгине чейинки Ливан, Санир жана Амана жерлери. Тубалга бешинчи бөлүк түштү, ал тилдин ортосунан Луттун үлүшүнүн чегине жакын, экинчи тилге жакын, экинчи тилдин аркы өйүзүндөгү үчүнчү тилге жакын аймакты ээлеп алды. Ал эми алтынчы бөлүк Мешехке түштү, бул үчүнчү тилдин аркы өйүзүндөгү Гадирдин чыгышына чейинки бардык аймакты ээлеп алды. Юбилейликтер 9:4,11-12

Мен анын оозун, кулагын жана эриндерин ачып, аны менен эврей тилинде, жаратылгандын тилинде сүйлөшө баштадым. Юбилейликтер 12:26

Энеңдин тирүү кезинде анын рухун сергиткендей, сени төрөгөн эненин курсагы сага батасын берет, менин мээримим жана эмчектерим сени баталайт, оозум менен тилим сени мактайт. Юбилейлер 25:19

Жусуп алардын баары бири-бири менен жакшы мамиледе экенин көрүп, өзүн кармана албай, өзүнүн Жусуп экенин айтты. Анан алар менен еврей тилинде сүйлөшүп, мойнунан кучактап ыйлады. Юбилейлер 43:14-15

Ыйык Китептин жоголгон китептери

Койчулар ошол эле жумуш менен алек болгондуктан, үңкүр ошол учурда даңазалуу ибадатканадай сезилген, анткени периштелердин да, адамдардын да тилдери Теңир Машаяктын төрөлүшүнө байланыштуу Кудайга сыйынуу жана даңазалоо үчүн биригишкен. Ыйса Машайактын наристе кези жөнүндөгү биринчи Инжил 1:20

Ошол замат анын тилинин түйүнү чечилип, кулагы ачылып, аны айыктырган Кудайды даңктай баштады. Ыйса Машайактын наристе кези жөнүндөгү биринчи Жакшы Кабар 6:7

Ыйса мындай деп жооп берди: «Эгерде алардын сүйлөө жөндөмү жок болсо, анда алар сүйлөй алышмак эмес; бирок ар бир адам өз тилинде жакшыны да, жаманды да сүйлөй алгандыктан, ошого көңүл бурсун». Никедимдин Жакшы Кабары 2:5

Шымондун эки уулу Харин менен Лентий бул сөздөрдү укканда титиреп, тынчсызданып, онтоп жиберишти; ошол эле учурда асманды карап, манжаларын тилдерине коюп, айкаш жыгачтын белгисин көрсөтүштү. Никедимдин Жакшы Кабары 12:24

Ал дагы мындай дейт: «Алар Аны оозу менен сүйүштү, тили менен Ага калп айтышты. Анткени алардын жүрөгү Ага каршы болгон жок, Анын келишимине берилген эмес. Бардык алдамчы ооздор дудук болуп калсын, текебер сүйлөгөн тил сүйлөсүн. Алар: «Биз тилибиз менен жеңебиз», – деп айтышкан, биздин ооздорубуз биздики, Ал бизге Теңир». Корунттуктарга жазылган Клименттин 1-катына 7:16-17

Ал тургай бул адам да, ушунчалык урмат-сыйга ээ болгонуна карабастан, өзү жөнүндө көп сүйлөгөн эмес; бирок Кудайдын сөзү бадалдын арасынан ага угулганда, ал: «Мен киммин, сен мени жибересиң? Мен ичке үндүүмүн жана жай сүйлөйм»,— деген. Клименттин Корунттуктарга жазган 1-катына 8:22

Оо, Кудай, мени кан төгүүдөн куткар, менин куткаруучум, тилим Сенин адилдигиңди жар салат. Клименттин Корунттуктарга жазган 1-кат 8:37

Алардын тилдерин башкаруусу унчукпай турганы менен айкын болсун. Клименттин Корунттуктарга жазган 1-катына 10:10

Тилиңерди жаман сөздөн, оозуңарды куулук сүйлөбөөдөн сактагыла. Клименттин Корунттуктарга жазган 1-катына 11:3

Анткени ал мындай дейт: «Көп сүйлөп, угуп, тили таза адам өзүн адил деп эсептейби?» Аялдан төрөлүп, бир нече күн гана жашаган адам бактылуу, ошондуктан көп сүйлөбө». Клименттин Корунттуктарга жазган 1-кат 14:6

Ууруну көргөндө, аны менен макул болуп, ойноштук кылгандар менен бирге болгонсуң. Оозуңду жамандыкка буруп, тилиң калп айтат. Отуруп алып, бир тууганыңа каршы сүйлөйсүң; өз энеңдин уулун жамандайсың. Клименттин Корунттуктарга жазган 1-кат 17:11

Тилдин камчысынан жашынасың, ал келгенде кыйроодон коркпойсуң. Клименттин Корунттуктарга жазган 1-кат 23:10

Тилиңердеги текебердикти жана менменсингендикти четке кагып, баш ийүүнү үйрөнгүлө. Клименттин Корунттуктарга жазган 1-катына 23:16

Эки ойлуу же эки тилдүү болбо; анткени эки тил – өлүмдүн тузагы. Теңирге жана Кудайдын өкүлдөрү катары төмөн турган кожоюндарга коркуу жана урматтоо менен баш ий. Барнабанын жалпы каты 14:14

Иса Машаяктын атын атап, иудаизмге өтүү акылга сыйбайт. Анткени христиан дини жөөттөрдү эмес, жөөттөрдү христиан деп кабыл алган; ошентип ишенген ар бир тил Кудайга чогулушу керек болчу. Игнатийдин Магнесияга жазган каты 3:11

Ошондой эле диакондор Анын алдында кемчиликсиз болушу керек, анткени алар Кудайдын Машаяктагы кызматчылары катары, адамдардын эмес, күнөөсүз болушу керек. Жалган жалаа жапкандар, эки жүздүү эмес, акчаны сүйгөндөр эмес, бардык нерседе ченемдүү, боорукер, этият, баарынын кызматчысы болгон Теңирдин чындыгы боюнча жашашы керек. Поликарптын Филипиликтерге жазган каты 2:10

Эми алар башка күнөөлөрүнө бузукулук кошуп, тентектиктеринин ыпластыктарын көбөйтүштү: ошентип, алар өздөрүнүн мыйзамсыздыктарынын чегинде жашашты. Бирок сен уулдарыңды ушул сөздөрдүн баары менен, ал эми сенин эжең боло турган аялыңды да жемеле, ал жалаа жапкан тилин тыюуну үйрөнсүн. Германын 1-китеби (Көрүнүштөр) 2:10

Бул ишенген күмөн санагандарды жана Теңирди тилдеринде алып жүргөн, бирок Аны жүрөгүндө сактабаган башкаларды билдирет: ошондуктан алардын чөптөрү куурап, тамырсыз; анткени алар сөз менен гана жашашат, ал эми иштери өлүк. Германын 3-китеби (Окшоштуктар) 9:194

Унутулган Эйден китептери

Анан Адам менен Обо үңкүргө кирип, бизге белгисиз, бирок алар жакшы билген өз тилинде тиленип турушту. Адам менен Обо жөнүндөгү биринчи китеп 5:1

Адам Шетке берген осуятын бүтүргөндө, анын бут-колу бошоп, колдору жана буттары күчүн жоготуп, оозу дудук болуп, тили таптакыр сүйлөбөй калды. Ал көзүн жумуп, жан берди. Адам менен Обо эненин экинчи китеби 9:1

Онунчу асманда Кудай турат, ал еврей тилинде Арават деп аталат. Энохтун сырлары китеби 20:3

Анан мен сегизинчи асманды көрдүм, ал еврей тилинде Музалот деп аталат, ал мезгилдерди, кургакчылыкты, нымдуулукту жана жетинчи асмандын үстүндөгү он эки зодиак белгисин алмаштырат. Энохтун сырлары китеби 21:7

Ал мага асмандын, жердин жана деңиздин бардык иштерин, бардык элементтерди, алардын өтүшүн жана кыймылын, күн күркүрөгөнүн, күн менен айдын, жылдыздардын жүрүшүн жана алмашуусун, мезгилдерди, жылдарды, күндөрдү жана сааттарды, шамалдын көтөрүлүшүн, периштелердин санын, алардын ырларынын түзүлүшүн жана бардык адамдык нерселерди, ар бир адамдын ырынын жана жашоосунун тилин, осуяттарды, көрсөтмөлөрдү, таттуу үндүү ырларды жана үйрөнүүгө татыктуу болгон нерселердин баарын айтып берди. Энохтун сырлары китеби 23:1

Же болбосо, бир адам тили менен алдап, өзүн жакшы көрсөтүп, бирок жүрөгүндө жамандык болсо, анда ал жүрөгүнүн чыккынчылыгын түшүнбөйбү, анткени анын калпы баарына белгилүү болгонбу? Энохтун сырлары китеби 46:3

Момун тили жана жүрөгү менен баарына сүйлөгөн адам бактылуу. Жүрөгүндө кылычтан башка тынчтык жок болуп туруп, тили менен тынчтыкты сүйлөгөн адамга каргыш тийсин. Энохтун сырлары китеби 52:13-14

..Анын тили ант бергенде калп айтат... Сулаймандын Забуру 4

Оо, Теңир, жанымды мыйзамсыз жана бузуку адамдан, мыйзамсыз, ушакчы, калп жана алдамчылык сүйлөгөн тилден куткар. Бузуку адамдын тилинин сөздөрү эл арасында алардын сулуулугун күйгүзгөн оттой бурмаланган. Ал үйлөрдү калпычы тил менен толтурууну, мыйзам бузуучуларды өрттөгөн кубаныч дарактарын кыйууну, ушакчы ооздор менен үйлөрдү согушка тартууну каалайт... Жалындаган отто ушакчы тил такыбаалардан алыс жок болсун!... Сулаймандын Забур 12

Тилдин жакшы күүлөнгөн аспабы менен эриндердин жемиши,... Сулаймандын Забурлары 15

...Тилимди жана эриндеримди чындык сөздөрү менен корго;... Сулаймандын Забурлары 16

Ошентип, жүрөгүм Теңирди мактап, оозумдан Ага даңк угулат, тилим Анын забурларын айтат (Сулаймандын ыры 40:5).

Алар сирия тилин колдонушу керек, бирок андай эмес; алардын тили таптакыр башкача. Аристейдин каты 1:16

Эми мен бул адамдарга, дүйнө жүзүндөгү жүйүттөргө жана келечек муундарга ыраазычылык билдирүүнү абдан каалап жаткандыктан, мен силердин мыйзамыңарды силерде колдонулуп жаткан еврей тилинен грек тилине которууну чечтим, ошондо бул китептер менин китепканамдагы башка падышалык китептерге кошулат. Аристейдин каты 2:20

Муну укканда канкор, киши өлтүргүч жана жийиркеничтүү Антиох аларга тилин кесип салууну буйрук кылган. Бирок ал: «Сен менин сүйлөө органымды алып салсаң да, Кудай дудуктарды да угат», - деген. Мына, мен тилимди алып салам: аны кесип сал, анткени сен муну менен менин акылымды өчүрбөйсүң. Кудай үчүн дене мүчөлөрүбүздү майып кылууга кубанычтабыз. Бирок Кудай сени тез арада кууп жетет, анткени сен Ага мактоо ырларын ырдаган тилди кесип салдың», - деген. Маккавейлердин төртүнчү китеби 5:39-43

Бирок энеси, кийинчерээк айтып берейин, еврей тилинде сүйлөп, баланы шыктандырып, ал күзөтчүлөргө: «Мени бошоткула, мен падыша жана анын бардык достору менен сүйлөшөйүн», - деди.... Эй, жапайы жырткычтын жүрөгү бар байкуш, сен адам болуп туруп, өзүң менен кошо ошол эле элементтерден жаралган, окшош сезимдеги адамдарды алып, алардын тилин жулуп, аларды ушундай жол менен камчылап, кыйнагандан уялбайсыңбы? Маккавейлердин төртүнчү китеби 6:5,9

Анткени сен уулдарың менен байланганыңда, Элазардын кыйналып жатканын көрүп туруп, уулдарыңа еврей тилинде: «Уулдарым, согуш мыкты болду; силер биздин эл үчүн күбөлөндүрүү үчүн чакырылганыңарда, ата-бабаларыбыздын мыйзамы үчүн ынталуулук менен күрөшкүлө»,— деп айткансың. Маккавейлердин төртүнчү китеби 7:36-37

Оо, ал күн катаал болгон, бирок катаал эмес болчу, гректердин катаал тираны өзүнүн жырткыч от жагуучулары үчүн от жагып, кумарлары менен кайнап жаткан Авраамдын кызынын жети уулун катапультага жана кайра кыйноого алып келип, көздөрүн сокур кылып, тилдерин кесип, ар кандай азаптар менен өлтүргөн. Маккавейлердин төртүнчү китеби 8:32

Оо, уулум! Эгер бир сөз уксаң, аны жүрөгүңдө өлүп кал, башкага айтпа, болбосо ал күйүп турган чокко айланып, тилиңди күйгүзүп, денеңди оорутуп, Кудай менен адамдардын алдында уятка калып, уятка каласың. Ахикардын окуясы 2:2

Оо, уулум! Сөзүңдү көркөм кыл, тилиңди таттуу кыл, жолдошуңдун бутуңду басышына жол бербе, болбосо ал башка күнү сенин көкүрөгүңдү басып калат. Ахикардын окуясы 2:35

Оо, уулум! Адамдын буту менен чалынганы тилинин чалынганынан жакшы. Ахикардын окуясы 2:45

Оо, уулум! Эгер акылдуу болгуң келсе, тилиңди калп айтуудан, колуңду уурулуктан, көзүңдү жамандыкты көрүүдөн сакта, ошондо сени акылдуу деп аташат. Ахикардын окуясы 2:60

Анан алар ага жазуусундагы жана мөөрү бар тамгаларды көрсөтүштү. Хайкар муну көргөндө, буттары титиреп, тили байланып калды, корккониунан бир да сөз айта албай калды; бирок башын жерге салып, дудук болуп калды. Ахикардын окуясы 3:34

Фараон бул сөздү укканда, тилинин эркиндигине жана жагымдуулугуна таң калып, таң калды. Ахикардын окуясы 5:26

Фараон тилинин эркиндигине жана жооп берүүдөгү тайманбастыгына таң калды. Ошондо фараон тактысынан туруп, Хайкардын алдына келип: «Мага азыр айтчы, падышаң кимге окшош экенин жана анын төрөлөрү кимге окшош экенин билейин», - деди. Ахикардын окуясы 5:49

Оо, балам! Мен сага жакшылык каалаадым, сен мага жамандык жана жек көрүү менен жооп бердиң, эми мен сенин көзүңдү оюп, сени иттерге жем кылгым келет, тилиңди кесип, башыңды кылычтын мизи менен кесип, жийиркеничтүү иштериң үчүн сени жазалагым келет». Ахикардын окуясы 7:43

Ошондо силер Теңирдин эли болосуңар, бир тилде сүйлөйсүңөр; жана Белиардын алдамчылык руху болбойт, анткени ал түбөлүккө отко ыргытылат. Жүйүттүн келишими 4:30

Ошон үчүн силер менин бир туугандарым Гат менен Дан сыяктуу чачырап кетесиңер, өз жерлериңерди, урууңарды жана тилиңерди билбейсиңер. Ашырдын келишими 1:44

Жакшы акыл эки тилде сүйлөбөйт: алкыш айтуу жана каргап айтуу, кемсинтүү жана урматтоо, кайгыруу жана кубаныч, тынчтык жана башаламандык, эки жүздүүлүк жана чындык, жакырчылык жана байлык; бирок бардык адамдарга карата бир гана мүнөзгө ээ: бузулбаган жана таза. Бенжеминдин керээзи 1:37